



Рахат Аскарова
Гуманитардык факультет
Синхрон-котормочулук бөлүмү
rahat.askarova@manas.edu.kg

Билими

1	Магистр	1995 - 2000	Тркология, К. Карасаев ат. Гуманитардык университет
---	---------	-------------	---

Тил билүү деңгээли

#	Тил	Угуп түшүнүү	Окуп түшүнүү	Өз ара сүйлөшүү	Оозеки түшүндүрүү	Жазуу
1	Кыргызча	C2	C2	C2	C2	C2
2	Англисче	B1	B1	B1	B1	B1
3	Орусча	C1	C1	C1	C1	C1
4	Түркчө	C1	C1	C1	C1	C1

A1: Beginner **A2:** Elementary **B1:** Pre-Intermediate **B2:** Intermediate **C1:** Upper-Intermediate **C2:** Advanced

Илимий багыттары

Лингвистика, Филология, Кыргыз тили, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргыз тилинин грамматикасы, Түрк тили, Түркология, Азыркы кыргыз тили

Берген сабактары

ТКТ-401 Синхрон которуу iii

ТКТ-103 Котормо таанууга киришүү

ТКТ-207 Ырааттуу которуу i

ТКТ-305 Синхрон которуу i

ТКТ-309 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү

ТКТ-452 Дипломдук иш ii

ТКТ-304 Синхрон которуу ii

TKT-451 Дипломдук иш i

TKT-110 Угуп түшүнүү жана сүйлөө көндүмдөрү

TKT-206 Ырааттуу которуу ii

TKT-469 Оозеки котормонун практикасы iv (синхрондук котормо ii)

TKT-482 Конференция котормочулугу

TKT-376 Оозеки котормонун практикасы iii (синхрондук котормо i)

TKT-379 Оозеки котормонун практикасы ii (ыраттуу котормо ii)

TKT-385 Тилмечтик тез жазуу көндүмдөрү

TKT-387 Басма сөз жана медиадан которуу

STJ-404 Квалификация алуу алдындагы практика

TKT-106 Котормо теориясы

BTZ-451 Дипломдук иш i

BTZ-452 Дипломдук иш ii

TKT-155 Котормо таанууга киришүү

TKT-253 Котормо теориясы

STJ-302 Өндүрүштүк практика

TKT-268 Оозеки котормонун практикасы i (ыраттуу котормо i)+к.иш

TKT-378 Жазуу түрүндөгү котормонун практикасы iii (юрид.текст)

TKT-393 Лингвомаданият таануу

TKT-449 Оозеки котормонун практикасы iv (синхрондук котормо ii)

TKT-458 Конференция котормочулугу

TKT-426 Синхрон которуунун практикалык курсу iv

TKT-154 Жазуу түрүндө котормонун практикасы i (аннотациялоо)

YÖD-202 Курстук иш ii

STJ-202 Окуу практикасы

TKT-249 Жазуу түрүндө котормонун практикасы ii (адабий тексттер)

TKT-356 Оозеки котормонун практикасы iii (синхрондук котормо i)

TKT-359 Оозеки котормонун практикасы ii (ыраттуу котормо ii)

TKT-371 Лингвомаданият таануу

TKT-266 Котормо теориясы

TRT-253 Котормо теориясы

TKT-330 Синхрон которуунун практикалык курсу ii

TKT-427 Синхрон которуунун практикалык курсу iii

TKT-247 Котормонун лингводидактикасы

TKT-250 Оозеки котормонун практикасы i (ыраттуу котормо i)

TKT-252 Жазуу түрүндө котормонун практикасы iii (коомдук жана с

TKT-144 Жазуу түрүндө котормонун практикасы i (аннотациялоо)

TKT-145 Котормо таанууга киришүү

TKT-230 Оозеки котормонун практикалык курсу ii

TKT-333 Синхрон которуунун практикалык курсу i (шарты: tkt-235

TKI-122 Кыргыз тили i (синтаксис ii)

TKI-125 Кыргыз тили i (синтаксис i)

YÖD-302 Которуу ыкмалары жана практикасы (курстук иш)

TKT-235 Оозеки котормонун практикалык курсу i

YÖD-301 Синхрон которуунун практикалык курсу (курстук иш)

TKT-122 Кыргыз тили i (синтаксис ii)

TKT-125 Кыргыз тили i (синтаксис i)

TKT-133 Угуп түшүнүү жана сүйлөө көндүмдөрү

TKT-404 Конференция материалдарын которуу

TKT-407 Синхрон котормо теориясы жана практикасы iii

YÖD-102 Котормо таанууга кириш (курстук иш)

TKT-301 Синхрон котормо теориясы жана практикасы i

TKT-302 Синхрон котормо теориясы жана практикасы ii

TKT-203 Оозеки которуу i

TKT-204 Оозеки которуу ii

TKT-205 Угуу жана сүйлөөнү жатыктыруу i

TKT-128 Кыргыз-орус тилинин практикumu

TKT-105 Текст анализдөө i

MKT-407 Оозеки котормонун практикалык курсу

TKT-202 Салыштырмалуу грамматика

MKT-452 Дипломдук иш ii

MKT-408 Конференция котормолору

MTR-452 Дипломдук иш ii

TRM-105 Текст анализдөө i

TRM-102 Котормо методдору жана практикасы

MKT-403 Котормо сыны i

MTR-451 Дипломдук иш i
 MKT-303 Синхрондук котормо практикасы i
 MKT-404 Котормо сыны ii
 MKT-304 Синхрондук котормо практикасы ii
 MKT-312 Текст котормолору (башка тилден эне тилге) ii
 MKT-451 Дипломдук иш i
 MKT-307 Оозеки котормонун практикалык курсу i
 MKT-406 Синхрондук котормоо практикасы ii
 MKT-308 Оозеки котормонун практикалык курсу ii
 MKT-107 Грамматика i
 MKT-405 Синхрондук котормоо практикасы i
 MKT-211 Текст талдоо i
 MKT-210 Угуу жана сүйлөөнү жатыктыруу ii
 MKT-206 Текст котормолору ii
 MKT-205 Текст котормолору i
 MKT-207 Оозеки которуу i
 MKT-208 Оозеки которуу ii
 TRM-410 Оозеки которуу
 TRM-303 Синхрондук котормо практикасы

Административдик кызматтары

#	Кызматы	Бөлүм	Башталышы	Бүтүшү
1	Директор	Котормо бюросу	01.11.2024	-

Башка журналдарда басылган макалалары

1. [P.Аскарлова](#). (2021). Кыргыз жана турк тилиндеги БАШ/BAŞ/KAFA соматизмдердин символдук маанилери . ОШ МАМЛЕКЕТТИКУНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ, 2(4), 734-745.
2. [P.Аскарлова](#). (2019). ТЕКТЕШ ТИЛДЕРДИ САЛЫШТЫРМА ЛИНГВОМАДАНИЯТ ТААНУУ АСПЕКТИСИНДЕ САЛЫШТЫРЫП ИЗИЛДӨӨНҮН МААНИСИ. ВЕСТНИК БИШКЕКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 1(4 (50)), 69-73.

Китептери

1. [B.ŞARŞEMBAYEV](#), [E.ARIKOĞLU](#), [C.ALİMOVA](#), [R.ASKAROVA](#), [I.B.K.SELÇUK](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк I. КТМУ. -.
2. [B.ŞARŞEMBAYEV](#), [E.ARIKOĞLU](#), [C.ALİMOVA](#), [R.ASKAROVA](#), [I.B.K.SELÇUK](#). Кыргызча-Түркчө сөздүк II. КТМУ. -.

3. K.KULALIÉVA, R.KERİMBEKOVA, E.TOLOKOVA, B.ÖMÜRBEKOVA, S.DOSOYEVA, R.ASKAROVA, A.İSMAİLOV, T.ABILKASIMOVA, D.EŞKENOV, N.MURZAKMATOVA, Ç.SIDIKOVA, Z.MACİTOVA, T.ÜSÖNALİEV, M.İBRAYEVA, M.ABILKASIMOVA, A.BEYŞEYEVA, T.MAMIRBAYEV, A.MAMADİYEV, S.NARKULOVA. Көрмө фильмдер боюнча көнүгүүлөр : Башталгыч. Орто. Жогорку.. КТМУ.

https://yordam.manas.edu.kg/yordam/?dil=1&p=1&q=%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BC%D3%A9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D2%AF%D0%B3%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D3%A9%D1%80&alan=tum_txt&demirbas=0047551

Долбоорлору

1. Б.Шаршембаев, Э.Арыкоглу, Р.Аскарова, Ж.Алимова, Ы.Б.К.Селчук. Кыргызча-Түркчө сөздүк . 4.